

НАСЫЯ КЕЛИШИМИ БОЮНЧА ТАЛАП КЫЛУУ УКУКТАРЫН ӨТКРҮП БЕРҮҮ ЖӨНҮНДӨ МАКУЛДАШУУ ТҮЗҮҮГӨ ОФЕРТА

«О!Банк» ачык акционердик коому менен насыя келишимин түзгөн ишкердик иш менен жеке ишкер катары алектенген жеке жактарга (мындан ары – Карыз алуучу) даректелген Насыя келишими боюнча талап кылуу укуктарын өткөрүп берүү жөнүндө макулдашууну түзүүгө ушул Оферта Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 396-беренесине ылайык «О!Банк» ачык акционердик коомунун (мындан ары – Кредитор) Кредитор менен төмөндө ушул Офертада камтылган шарттарда Насыя келишими боюнча талап кылуу укуктарын өткөрүп берүү жөнүндө макулдашууну (мындан ары – Макулдашуу) түзүүгө сунушу болуп саналат.

Макулдашуу ушул Офертада каралган шарттарда Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 394-беренесине, 395-беренесинин 3-пунктуна ылайык Кредитор менен www.obank.kg сайтында (мындан ары – Кредитордун Сайты) жана/же «О!Business» мобилдик тиркемесинде (мындан ары – Мобилдик тиркеме) жарыяланган ушул Офертада жана «О!Банк» ачык акционердик коомунун электрондук кол тамганы колдонуу тартибинде каралган тартипте Насыя келишимин түзгөн аракетке жарамдуу Карыз алуучу тарабынан кол коюлган Насыя келишими боюнча талап кылуу укуктарын өткөрүп берүү жөнүндө Макулдашууну түзүүгө Офертаны кабыл алуу жөнүндө Акцептке кол коюу жолу менен ушул Офертаны кабыл алуу жөнүндө жоопту (мындан ары - Акцепт) Кредитор алган убактан баштап түзүлгөн болуп эсептелет. Акцепт толук жана шартсыз болуп эсептелет, бул Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 399-, 402-беренелерине ылайык Карыз алуучунун ушул Офертаны түзүүсүн (кол коюусун) жана анын бардык шарттарын кабыл алуусун, ошондой эле Карыз алуучунун «О!Банк» ААКтын жеке жактардын электрондук кол тамганы колдонуу тартибине кошулуусун түшүндүрөт. Акцепт (ушул Офертага аналогиялуу) Макулдашуунун ажырагыс бөлүгү.

1. МАКУЛДАШУУНУН ПРЕДМЕТИ

1.1. Кредитор жана Карыз алуучунун ортосунда анын негизинде Кредитор Карыз алуучуга аталган келишимде аныкталган өлчөмдө жана шарттарда (мындан ары – Насыя келишими) насыя берген насыя келишими түзүлдү. Насыя келишимин түзүү Кредитор тарабынан жактырылган насыяга арыздын негизинде ишке ашырылат.

1.2. Кредитор Насыя келишими боюнча талап кылуу укуктарын өткөрүп берүүгө укуктуу, ал эми Карыз алуучу ушуну менен «Банктык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талаптар жөнүндө жобонун» 20-пунктуна ылайык ушул Макулдашуу боюнча талап кылуу укуктарын мүмкүн болгон өткөрүп берүүгө өзүнүн макулдугун тастыктайт, эгер келечекте мындай өткөрүп берүү зарылчылыгы келип чыкса.

1.3. Ушул Макулдашуу боюнча Кредитор ушул Насыя келишими боюнча бардык талап кылуу укуктарын толугу менен же анын бөлүктөрүн үчүнчү жактардын (мындан ары – Жаңы кредитор) пайдасына өткөрүп берүүгө укуктуу, төмөнкүлөрдү кошуп, бирок чектелбестен:

1.3.1. Карыз алуучу Насыя келишиминин шарттарын бузган учурда насыянын негизги суммасын, чегерилген пайыздарды, ошондой эле айыптык санкцияларды (туумдарды, үстөк төлөмдөрдү) алууга укук;

1.3.2. Насыя келишиминде каралган насыянын негизги суммасын, чегерилген пайыздарды, айыптык санкцияларды (туумдарды, үстөк төлөмдөрдү), ошондой эле башка төлөмдөрдү, соттук, ошондой эле соттон тышкаркы тартипте өндүрүүгө укук;

1.3.3. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана Насыя келишиминин шарттарында каралган тартипте Насыя келишиминин шарттарына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укук;

1.3.4. Кредитордо болгон Карыз алуучу жөнүндө маалыматты алууга, иштеп чыгууга жана колдонууга укук;

1.3.5. Насыя келишиминин алкагында камсыздалган милдеттенмелерди аткарууну талап кылуу укугу, камсыздоо предметине өндүрүүнү айландырууну кошуп, эгер мындай Насыя келишиминин шарттарында каралган болсо.

1.4. Насыя келишими боюнча талап кылуу укуктарын өткөрүп берүү Кредитор жана Жаңы кредитор талап кылуу укуктарын өткөрүп берүү жөнүндө өзүнчө келишимге кол койгон жана Жаңы кредиторго өткөрүлүп берилип жаткан укуктар менен байланышкан бардык зарыл материалдар өткөрүлүп берилген убакта ишке ашырылат, эгер Кредитор жана Жаңы кредитор башка мөөнөттү белгилешпесе. Мындай келишим боюнча Кредитордо насыяларды администрлөө функциясы сакталышы мүмкүн.

1.5. Карыз алуучу талап кылуу укуктарын мындай өткөрүп берүүгө өзүнүн макулдугун тастыктайт жана Жаңы кредиторго талап кылуу укуктарын мындай өткөрүп берүүгө каршылыктары жок.

1.6. Карыз алуучу Жаңы кредиторду, талап кылуу укуктарын өткөрүп берүү убактысын, негизин, максаттарын жана шарттарын өз алдынча, бирок Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген чектерде аныктоо укугун Кредиторго калтырат.

1.7. Карыз алуучу Насыя келишиминин бардык шарттары боюнча милдеттенмелер кандайдыр бир алып салууларсыз жана чектөөлөрсүз ушул Макулдашуу боюнча Карыз алуучуда Жаңы кредитордун алдында талап кылуу укуктары өткөрүлүп берилгенден кийин пайда болорун тастыктайт.

2. МАКУЛДАШУУНУ ТҮЗҮҮ ТАРТИБИ

2.1. Макулдашуу Карыз алуучунун мобилдик түзүлүшүнө орнотулган Мобилдик тиркемеде же Кредитордун аралыктан тейлөө каналдары аркылуу, Кредитордун Сайтын кошуп, же тейлөө кеңселеринде Кредитордун электрондук кол тамганы түзүүгө жана колдонууга жол берүүчү ички жол-жоболоруна ылайык Карыз алуучунун электрондук кол тамгасы формасында кол коюлган ушул Офертанын Акцепти аркылуу түзүлдү деп эсептелет.

2.2. Карыз алуучунун электрондук кол тамганы колдонуу менен аткарылган Акцепти жазуу түрүндөгү Макулдашууга өз колу менен кол тамганы койгонго теңештирилет. Кредитордун Карыз алуучунун Акцептин алуусу Макулдашууну түзүү болуп эсептелет (Макулдашууну түзүү үчүн Кредитордун ыйгарым укуктуу жагынын кол тамгасы талап кылынбайт).

2.3. Карыз алуучунун электрондук кол тамгасы катары Кредитор тарабынан генерацияланган жана Карыз алуучу Акцептте көрсөткөн мобилдик телефондун номерине жөнөтүлгөн бир жолку код колдонулат. Электрондук кол тамга Кредитордун сайтында жана/же Мобилдик тиркемеде жайгаштырылган «О!Банк» ААКтын жеке жактардын электрондук кол тамганы колдонуу тартибинин шарттарына ылайык Карыз алуучунун өз колу менен койгон кол тамгасынын аналогу болуп эсептелет.

2.4. Карыз алуучу электрондук кол тамга менен кол коюлган ушул документ кайтарылгыс экенин жана кагаз түрүндөгү документ болуп тааныларын түшүнөт.

2.5. Кредитор кайсы убакта болбосун Карыз алуучуга ушул Офертаны Акцептке Мобилдик тиркеме жана/же башка аралыктан тейлөө каналдары аркылуу, Кредитордун Сайтын кошуп, жөнөтүүгө укуктуу. Карыз алуучу Акцептти ушул Офертада каралган тартипте ишке ашырган учурда, мындай кол коюу талаптагыдай жана Кредитордун мындай Акцептти алган убактысынан көз карандысыз Талап кылуу укуктарын өткөрүп берүү жөнүндө макулдашууну түзүүнү тастыктоо үчүн жетиштүү болуп эсептелет.

2.6. Карыз алуучунун Акцептти ишке ашыруусун күбөлөндүргөн аракеттердин тартиби, ошондой эле Кредитор менен Карыз алуучунун ортосундагы электрондук кол тамганы колдонуу боюнча башка мамилелер www.obank.kg сайтында жана/же Мобилдик тиркемеде жарыяланган «О!Банк» ААКтын жеке жактардын электрондук кол тамганы колдонуу тартибине ылайык жөнгө салынат.

3. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

3.1. Кредитор төмөнкүлөргө укуктуу:

3.1.1. Насыя келишими боюнча укуктарды үчүнчү жактарга (Жаңы кредиторлорго) Карыз алуучу кол койгон насыя келишими боюнча талап кылуу укуктарын өткөрүп берүүгө макулдуктун жана ушул Макулдашуунун негизинде Насыя келишими боюнча укуктарды өткөрүп берүү убагында Карыз алуучудан кошумча макулдук алуусуз өткөрүп берүү;

3.1.2. Карыз алуучудан Насыя келишими боюнча милдеттенмелерди Жаңы кредиторго талап кылуу укуктары өткөрүлүп берилген убакка чейин жана кийин аткарууну талап кылуу;

3.1.3. Жаңы кредиторго өткөрүлүп берилип жаткан укуктар менен байланышкан бардык документтерди жана материалдарды, Насыя келишиминин, ага тиркемелердин, Карыз алуучунун карызын тастыктаган документтердин түп нускаларын же күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн жана башка зарыл материалдарды берүү;

3.1.4. Карыз алуучуга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жүргүзүлгөн талап кылуу укуктарын өткөрүп берүү жөнүндө билдирүү;

3.1.5. Ушул Макулдашуунун шарттарын ушул Офертанын өзгөртүлгөн текстин Кредитордун сайтында жана/же Кредитордун бөлүмдөрүндөгү маалымат такталарында жана/же Банктын Мобилдик тиркемесинде жайгаштыруу аркылуу бир тараптуу тартипте өзгөртүү жана/же толуктоо.

3.2. Кредитор төмөнкүгө милдеттенет:

3.2.1. Талап кылуу укуктарын өткөрүп берүү шарттарына карата купуялуулукту сактоо жана маалыматты талап кылуу укуктарын өткөрүп берүү келишиминин тарабы болбогон үчүнчү жактарга, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды кошпогондо, ачыктабоо.

3.3. Карыз алуучу төмөнкүлөргө укуктуу:

3.3.1. Кредитордон Насыя келишими боюнча милдеттенмелерди аткаруу үчүн зарыл болгон Жаңы кредитор жөнүндө маалымат берүүнү талап кылуу, анын реквизиттерин жана байланыш маалыматтарын кошуп;

3.3.2. Жаңы кредитордун талаптарына каршы каршы пикирлерди билдирүү, эгер мындай каршы пикирлер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жоболоруна же Насыя келишиминин шарттарына негизделген болсо.

3.4. Карыз алуучу төмөнкүлөргө милдеттенет:

- 3.4.1. Талап кылуу укуктары өткөрүлүп берилгенден кийин Жаңы кредитордун алдында Насыя келишими боюнча бардык милдеттенмелерди, милдеттенмелер Кредитордун алдында калгандай эле, ошол эле көлөмдө жана шарттарда аткаруу;
- 3.4.2. Кредиторго жана Жаңы кредиторго Насыя келишими боюнча милдеттенмелерди аткарууга таасирин тийгизе алган жагдайлардын (мисалы, финансылык абалынын өзгөрүүсү ж.б.) келип чыкканы жөнүндө токтоосуз билдирүү;
- 3.4.3. талап кылуу укуктарын өткөрүп берүүгө каршы каршы пикирлерди билдирбөө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды кошпогондо;
- 3.4.4. Жаңы кредиторго Насыя келишими боюнча милдеттенмелерди аткаруу менен байланышкан бардык зарыл маалыматты жана документтерди Жаңы кредитордун суроо-талабы боюнча берүү.

4. ЖООПКЕРЧИЛИК

- 4.1. Кредитор талап кылуу укуктарып өткөрүп бергенден кийин Карыз алуучунун Насыя келишими боюнча милдеттенмелерин аткарбоосу же талаптагыдай аткарбоосу үчүн жоопкерчилик тартпайт, эгер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында же Жаңы кредитор менен келишимде башка каралган эмес болсо.
- 4.2. Карыз алуучу Насыя келишими боюнча милдеттенмелерин аткарбоо же талаптагыдай аткарбоо үчүн Жаңы кредитордун алдындагы милдеттенмелер Кредитордун алдында калгандай эле көлөмдө жоопкерчилик тартат.
- 4.3. Карыз алуучу талап кылуу укуктары үчүнчү жактарга өткөрүлүп берилген учурда, Насыя келишими боюнча милдеттенмелерди бузуу үчүн жоопкерчиликтен бошотулбайт.

5. ТАЛАШ-ТАРТЫШТАРДЫ ЧЕЧҮҮ ТАРТИБИ

- 5.1. Тараптар ушул Макулдашууну аткаруу менен байланышкан талаш-тартыштарды сүйлөшүүлөр жолу менен чечүүгө милдеттенет.
- 5.2. Сүйлөшүүлөр жолу менен жөнгө салына албаган кандай болбосун талаш-тартыштар жана пикир келишпестиктер Насыя келишиминде каралган талаш-тартыштарды чечүү тартиби жөнүндө шарттарга ылайык соттук тартипте чечилет.

6. БАШКА ШАРТТАР

- 6.1. Ушул Оферта Карыз алуучу аны Акцепттеген убактан баштап күчүнө кирет жана Карыз алуучу Насыя келишими боюнча милдеттенмелерин толугу менен аткарганга чейин күчүндө болот.
- 6.2. Паролдорду, коддорду жана башка идентификаторлорду колдонуу электрондук кол тамганы колдонуу болуп таанылат. Электрондук кол тамга өз колу менен койгон кол тамганын аналогу болуп таанылат. Карыз алуучунун электрондук кол тамганы колдонуусу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өз колу менен кол тамга койгондой эле юридикалык натыйжаларды пайда кылат. Офертанын Акцепти, б.а. Карыз алуучунун электрондук кол тамганы колдонуу менен аткарылган Макулдашууга кол коюусу жөнөкөй жазуу формасында аткарылган бүтүмгө теңештирилет, жана Карыз алуучунун өз колу менен койгон кол тамга менен кол коюлган кагаз түрүндөгү акцепттей эле юридикалык күчкө ээ.
- 6.3. Тараптар жер титирөө, ташкын, өрт, согуш жана согуш аракеттери сыяктуу жеңилгис күч жагдайлары же башка Тараптардын эркинен көз каранды эмес болгон жагдайлар алып келген ушул Макулдашуу боюнча өзүнүн милдеттенмелерин аткарбоо же талаптагыдай аткарбоо үчүн жоопкерчиликтен бошотулат. Карыз алуучу жеңилгис күч жагдайлары келип

чыккан убактан баштап эки жумуш күндүн ичинде бул окуя жөнүндө Кредиторго жазуу түрүндө билдирүүгө милдеттүү, Кредитор Карыз алуучуга жеңилгис күч жагдайынын келип чыкканы жөнүндө тиешелүү маалыматты Кредитордун Сайтында жана/же Мобилдик тиркемеде жайгаштыруу аркылуу билдирүүгө укуктуу. Көрсөтүлгөн жеңилгис күч жагдайынын бар экенинин жана алардын аракеттеринин узактыгынын талаптагыдай далили Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык компетенттүү органдар берген маалым каттар же башка документтер болот. Жеңилгис күч жагдайларынын келип чыгышы жөнүндө Тараптарга билдирүү талап кылынбайт, эгер мындай жагдайлар далилдөөнүн атайын каражаттарына муктаж болбогон жалпыга маалым мүнөзгө ээ болсо. Жеңилгис күч жагдайлары келип чыккан учурда, Тараптардын ушул Макулдашуу боюнча өзүнүн милдеттенмелерин аткаруу мөөнөтү мындай жагдайлар аракетте болгон мезгилге өлчөмдөш жылдырылат.

6.4. Карыз алуучу Акцептте көрсөтүлгөн Карыз алуучунун катталган дареги жана иш жүзүндө жашаган дареги (эгер алар бири-биринен айырмаланса), электрондук дареги, ошондой эле мобилдик телефонунун номери актуалдуу жана чындыкка дал келерин жана ушул даректердин (электрондук даректи кошуп) кайсынысына болбосун жана/же Карыз алуучунун телефон номерине жөнөтүлгөн кандай болбосун корреспонденция, билдирүүлөр жана башка маалымат талаптагыдай жеткирилген болуп караларын тастыктайт, эгер Карыз алуучу Кредиторго дарегинин жана/же электрондук дарегинин жана/же телефон номеринин алмашканы жөнүндө белгиленген тартипте билдирбесе. Кандай болбосун, Кредитордун акыркы белгилүү дареги жана/же электрондук дареги жана/же СМС-билдирүүнү жиберүү аркылуу жеткирилген өзүндө билдирүүнү же билдирүүнүн толук мазмунуна шилтемени камтыган кандай болбосун корреспонденция, Карыз алуучунун Кредиторго белгилүү болгон акыры мобилдик телефонунун номерине билдирүү талаптагыдай жеткирилген болуп каралат. Кандай болбосун, корреспонденция Карыз алуучунун катталган дарегине жана/же анын акыркы белгилүү жашаган дарегине жана/же почта аркылуу жиберилиши мүмкүн. Эгер корреспонденция почта аркылуу жөнөтүлгөн болсо, Карыз алуучу корреспонденцияны чынында алганынан/албагынан көз карандысыз, маалымдоо Карыз алуучуга корреспонденцияны почта менен жеткирүүнүн нормалдуу тартибине ылайык жеткирилген болуп эсептелет. Эгер корреспонденция электрондук дарекке же СМС-маалымдоо аркылуу жиберилген болсо, Карыз алуучу бул маалымдоону алган/албаганынан көз карандысыз, корреспонденцияны Карыз алуучу алган дата болуп тиешелүү маалымдоо Карыз алуучунун электрондук дарегине же мобилдик телефонунун номерине Жиберилген дата эсептелет.

6.5. Макулдашууда каралбаган шарттар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Насыя келишимине жана иштиктүү карым-катнаштын каада-салтына ылайык жөнгө салынат.

6.6. Бардык суроолору боюнча Карыз алуучу күнү-түнү иштеген Байланыш борборуна төмөнкү тедефондор боюнча кайрыла алат: 9999 - O!, Beeline, MEGA абоненттери үчүн, +996 700 000 999 - эл аралык чалуулар үчүн же Кредиторго кайрылса болот.